

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад облусу
Таш-Көмүр аймактык
шайлоо комиссиясы



Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Таш-Кумырская территориальная
избирательная комиссия

“23” март 2022-жыл.

Таш-Көмүр ш. Ш.Сыдыков көч 24
тел.(0 3745) 5-00-37
факс .(0 3745) 5-00-37

Таш-Көмүр аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунун

№7 ЧЕЧИМИ

2022 –жылдын 23-март

өткөрүлгөн жер: Таш-Көмүр шаары

Катышышты: АШКнын 9 мүчөсү,

Таш-Көмүр шаарынын прокурору А.Ормошов.

Күн тартибинде: Таш-Көмүр шаарынын мэри Н. Доулбековдун үстүнөн “Жаштар” саясий партиясынын арызын кароо боюнча 2022-жылдын 23-мартындагы Таш-Көмүр шаардык прокурору А. Ормошовдун Таш-Көмүр аймактык шайлоо комиссиясына берген билдирүүсүн кароо жөнүндө.

Угулду: Күн тартибиндеги маселе боюнча :

1. Таш-Көмүр аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Т. Тургунбаев төмөнкүлөрдү билдирди. Аймактык шайлоо комиссиясына Таш-Көмүр шаардык кенешине депутаттыкка талапкер “Жаштар” саясий партиясынын 2022-жылдын 14-мартында Таш-Көмүр шаарынын мэри Н. Доулбековдун социалдык тармактагы шаардын жашоочуларына кайрылган билдирүүсүнүн мыйзамдуулук жагын карап берүү боюнча аймактык шайлоо комиссияга арыз менен кайрылган. Арыз 2022-жылдын 15-мартында Таш-Көмүр шаардык прокуратурасына жөнөтүлгөн. Таш-Көмүр шаардык прокуратурасы Аймактык шайлоо комиссиясына 2022-жылдын 23-мартында мэр Н. Доулбековго ченемдик укуктук актыны бузууга жол бербөө жөнүндө эскертүү прокурордук чара көрүү актысын келтирилгендигин билдирген(тиркеме тиркелет).
2. Таш-Көмүр шаарынын прокурору А.Ормошов –урматтуу комиссия мүчөлөрү биздин адреске 2022-жылдын 15-мартындагы АШК тарабынан жөнөтүлгөн кайрылуунуздарды кароонунун жыйынтыгы боюнча төмөндөгүлөрдү билдирем: Таш-Көмүр шаарынын мэри Н.Т.Доулбеков тарабынан Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” жана Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы аныкталгандыктан улам анын кыймыл-аракеттерине карата шаардык прокуратурасы тарабынан 2022-жылдын

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫНЫН
ТАШ-КӨМҮР ШААРЫНЫН
ПРОКУРАТУРАСЫ



ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ТАШ-КУМЫР
ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

715540, Таш-Кумур шаары, Ш.Сыдыков көчөсү
тел. (факс) (0 3745) 5-01-71
эл.дареги yurist.kg@mail.ru

715540, г. Таш-Кумыр, ул. Ш.Сыдыкова
тел./факс/ (03745) 5-01-71
эл. почта yurist.kg@mail.ru

22.03.22 22/145-00-07-00137.

Таш-Көмүр шаардык
Аймактык шайлоо
комиссиясынын төрагасы

Т.Тургунбаевге

Сиздин кайрылуунузду кароонун жыйынтыгы менен шаардын мэри Н.Т.Доулбеков тарабынан Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” жана Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы аныкталгандыктан улам анын кыймыл-аракеттерине карата шаардык прокуратурасы тарабынан 2022-жылдын 23-мартында ченемдик укуктук актыны бузууга жол бербөө жөнүндө эскертүү прокурордук чара көрүү актысын келтирилгендигин билдиремин.

Эгерде билдирүүгө нааразы болсоңуз, жогору турган прокурорго же сотко даттанууга укуктуусуз.

Таш-Көмүр шаарынын прокурору

А.Ормошов